

Педагигикалык көнеш
тарабынан кабыл алынган
Байруқ № 1
“1” сентябрь 2022 ж.



**Калыгул Жусупов атындагы орто мектебинин штаттык расписаниеси
жөнүндө
ЖОБОСУ**

Жалпы жобалор.

- 1.1. Жобо ички чөнөмдик укуктук актшар, мектептин Уставынын негизинде түзүлген.
- 1.2. Мектептин штаттык расписаниесінде мектеп администрациясы мұтапымдердің жана көмекчі персоналдың кызмет орундарының толук тилемесі көттирилгөт, алда ер бир кызмет ордуна стапкалардың саны корсетулған.
- 1.3. Эмгек мыйзамдары штаттык бирдікті маңызды документтер катарына көргизбейт, алардың жоктуғу уюмдүн ички иш процессиде бузуу катары каралып. Бирок бул документте башкарууучулук, уюштуруучулук жана администрациядик чечимдерди кабыл алуу үчүн көркөтүү маалыматтар камтылған. Бул үчүн керек:
 - бардык категорияданы персоналдың көркөтүү санын беситүү;
 - мектептин уюштуруу түзүмүнө көзөмөлдү көмөсүз кылтуу;
 - иш жүзүндө иштегендеги эске алуу менен үстөк азыларды жана кошумча төлемдердүү белгилүү;
 - азы толеев тутумун көзөмөлдөө жана жандоо;
 - башкапасыларга көз салуу жана ушул баш орундарга кадрларды толтоо;
- 1.4. Окуу графигинин озгөчөлөүкторүү эске алуу менен, аталған муниципалдык мекемелердеги “штат” жыл саймын түзүлөт, бирок календардың жылга эмес, окуу жылының, башкача айтканда, сентябрдан июнгө чейинши мезгилиге түзүлөт.
- 1.5. Мектептеги штаттык расписаниның жыл саймын озгортүү же жаңы ачылған билим берүү мекемесінде ушул документты иштеп чыгуу директордун байрутунун негизинде жургүзүлөт. Башкаруу тобу түзүүгө жоопттуу болуп дайындалат:
 - мектептин Уставы;
 - штаттык бирдистердин түзүмүн жана санын жөнгө салуучу чөнөмдик укуктук актшар;

- мугалимдерге кошумча ақыларды жана кошумча ақыларды эске алуу менен эмгек ақынын олчомун эсептөө;
- региондук билим берүүнү башкаруу органы тарабынан бекитилген усулдук сунуштар.

1.6. Документ штаттык бирдиктердин түзүмүн жана санын аныктаган стандарттарды эске алуу менен түзүлөт. Мектептин кызматкерлеринин уч категориясы төц графикке киргизилген:

- административдик персонал;
- мугалимдер;
- билим берүүнү колдоочу кызматкерлер;

1.7. Жалпысынан мектептин типтүү штаттык расписаниясына тандоо томонку белүмдердүй камтыйт:

- документтин аталышы жана анын колдонуу мөөнөтү;
- мектеп персоналынын категорияларынын аталышы (администрация мугалимдер, тех. персонал);
- стажына жараша иреттелген категориялардын ар бири үчүн билдириүүлөрдүн тизмеси;
- штаттык бирдик ставкасы белгиленген ар бир кызмат орду боюнча штаттык бирдиктердин саны;
- ар бир кызмат орду үчүн белгиленген эмгек ақы же тарифтик шкала;
- кошумча ақылар(стимгрант);

1.8. Графикке киргизилген штаттык бирдиктердин саны окуу жүктемүнө (бир же эки неөмөттүк окутуу), окуучулардын жана класстардын санына, мектепти бюджеттөөнүн булактарына жана анын түрүнө жараша болот! Мектепте штаттын саны тышкы байруктардын негизинде белгilenет.

Тарифтик шкалалар тарифтик жана эксперттик комиссиялардын ишинин натыйжасында түзүлөт. Бул комиссиялар интенсивдүүлүк жана жүктүн көбөйүшү үчүн кошумча төлөмдердүн зарылдыгын жана көлөмүн аныктайт. Бул комиссиялардын ишинин натыйжалары директор тарабынан кол коюлган байруктар менен таризделет.

1.9. Мектептин штаттык расписаниясын бекитүү жөнүндө байрук Мектептин штаттык расписаниясын негизги иш-аракеттер үчүн директордун өзүнчө байругу менен киргизилет. Андан кийин бекитүү белгиси жана байруктун деталдары документтин өзүндө көрсөтүлүшү керек. Мектептин штаттык расписаниясын бекитүү жөнүндө байруктун түзүмү жалпы эрежелерге ылайык толтурулат. Байрукка мектептин директору кол коет, андан кийин документ негизги ишмердүүлүккө тапшырыктарды каттоо журналына катталышы керек.

1.10. Мектептин штаттык расписаниясына өзгөртүү киргизүү, документке түзөтүүлөрдү киргизүү зарылдыгы келип чыккан учурда, алар да өзүнчө тартипте түзүлөт. Адатка, өзгөртүүлөр буга чейин ээлеген кызмат орундары үчүн белгиленген эмгек ақыга же үстөк ақыга байланыштуу. Ошондуктан, мектептин штаттык расписаниясына өзгөртүүлөрдү киргизүү менен бирге кызматкерлер менен кошумча келишимдер түзүлөт. Кызматкерлерге эмгек келишимдеринин шарттары өзгөрүле

тургандығы жонунде кабарлоо взгерүүлөр күчүнө кирерден эки ай мурун айтылат. Бул мезгилде штаттык таблицаны взертүү боюнча буйрук чыгарылат. Буйрукка жаңы кызмат орундары, жаңы әмгек ақылар, ошондой эле буйрук күчүнө киргөн күн корсotулушу керек. Өзгөртүүлөргө макул болгон кызматкерлер менен әмгек келишиңдерине кошумча келишиңдер түзүлөт.

1.11. Мектептеги кадрлардын жетишсиздиги мыйзам иш берүүчүгө түздөн- түз бул документти түзүүнү милдеттендирбекендиктен, бул маселе боюнча эки пикир бар. Анын милдеттүү турдо катышуусу жөнүндө биринчи пикирди көзөмөлдөөчү жана көзөмөлдөөчү органдар жүргүзөт. Алар ездөрүнүн көз караштарын ушул жергиликтүү ченемдик акт мугалимдин эмгектүү функциясын түздөн-түз сүреттөп, анын эмгек акысын белгилегендиги менен далилдешет. Экинчи көз караш - бул ченемдик актынын зарылдыгы жонундө чечимди мектеп жетекчилеги оз алдынча кабыл алууга укуктуу. Аудиторлор менен ашыкча даттанууларды жана талаш-тартыштарды болтурбоо үчүн, андай документ болушу керек, айрыкча, көпчүлүк учурда ал пайдалуу.